

Кыргыз тили жана кеп маданияты боюнча модулдук суроолору

1- модулдун суроолору

1. *Адабий тил деп эмнени айтабыз? Улуттук тилдин айырмасы эмнеде?*
2. *Орфоэпия эрежеси эмне үчүн керек?*
3. *Адабий тилдин калыптанышына эмненин ролу чоң?*
4. *1.Б. Н. Головин кептин сапаттарын эмнеге таянып бөлүштүргөн?*
5. *Б. Н. Головин кептин кандай сапаттарын бөлүп көрсөтөт?*
6. *М. Р. Львов кептин кандай сапаттарын аныктайт? Ал кептин сапаттарын кандай багытта изилдеген?*
7. *Л. А. Введенская менен Л.Г. Павлованын эмгегинде кептин сапаттары кандай багытта каралган?*
8. *С. Ж. Мусаевдин эмгегинде кептин кандай сапаттары изилдөөгө алынат?*
9. *Сенин оюнча, кептин кайсы сапаттарын негизги деп эсептөөгө болот?*
10. *Жогорудагы сапаттарга дагы кайсыларды кошууга болот?*
11. *Кеп маданияты деп эмнени айтабыз?*
12. *Кептин тууралыгы деп эмнени айтабыз?*
13. *Кептин тууралыгы тилдик норма менен кандай байланыштуу?*
14. *Тилдик норма деген эмне?*
15. *Норманын кандай структуралык типтери бар?*
16. *Норманын ар бир тибине мүнөздөмө бер.*
17. *Гезит-журналдардан, радио жана телевидениеден норманын бузулушуна мисал тап. Табылган мисалда кайсы норма бузулган? Эмне үчүн?*
18. *Кыргыз адабий тилинин нормаларынын такталышынын эмне кереги бар?*
19. *Кеп байлыгын өзүңдүн аныктамаң аркылуу туюнт.*
20. *Кеп байлыгынын кандай компоненттери бар?*

2-модулдун суроолору

1. *Тил жарды болушу мүмкүнбү?*
2. *Орус тили дайыма эле азыркыдай бай болду беле? Анын өнүгүшүнүн себеби эмнеде?*
3. *Кыргыз тилинин байлыгын өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керек? Жогоруда айтылгандарга сен эмне кошумчалай аласың?*
4. *Кеп байлыгына эмне кедерги болот?*
5. *Көчөдө, үйдө айтылган кептердин байлыгына байкоо жүргүз. Талдап жаткан кебинде кеп байлыгынын кайсы түрлөрү кандай өнүккөн?*
6. *Кептин орундуулу деген эмне?*
7. *Кептин орундуулугунун кандай мааниси бар?*
8. *Кеп орундуулугу кандай бөлүнөт?*
9. *Кептин орундуулугунун ар бир түрүнө мүнөздөмө бер.*
10. *Кеп орундуу болуш үчүн кандай шарттар керек?*
11. *Кеп орундуулугуна эмне кедерги болот?*
12. *Кеп орундуулугунун бузулушуна массалык маалымат каражаттарындагы, көчөдөгү жана үйдөгү кептерден мисалдарды тап, аларды талда.*
13. *Кептин тазалыгына жолтоо болуучу көрүнүштөрдү санап бер.*
14. *Таза тил болушу мүмкүнбү?*

15. Тилди тазартуу үчүн эмне сунуш кылмак элең?
16. Кепте чет сөздөрдү кандай колдонуу керек?
17. Күнүмдүк турмуштагы кептерден кеп тазалыгына байкоо жүргүз.
Кеп көркөмдүгү
18. Кептин көркөмдүгү - анын таасирдүүлүгүнүн өбөлгөсү.
19. Көркөмдүк жана элестүүлүк.
20. Көркөмдүктү камсыз кылуучу шарттар.